

27/10/21

KYRGYZ ORGANIC

№27



Ысык-Көл областында Корея Республикасынын KOICA агенттигинин Кыргыз Республикасында “Органикалык айыл чарба жаатындагы саясатты иш жүзүнө ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу” долбоору ишке ашырылууда. Долбоор 2019-жылдан 2023-жылга чейин аткарылат.

"АгроТехЭкспо-2021" алкагындагы "Алтын Күз" жарманкеси

Айыл чарба кызматкерлеринин күнүнө карата Бишкекте “АгроТехЭкспо-2021” айыл чарба көргөзмө-жарманкеси 22-24 октябрь күндөрү Айыл чарба министрлиги тарабынан уюштурулуп өттү. Органикалык азыктар жарманесинде “BIO-KG” Органикалык Кыймыл Федерациясы көзөмөлдөгөн органикалык аймактардын биофермерлери өндүргөн азыктарын шаар тургундарына жылдагыдай жылуу маанайда, бул ирет “Оп майда” эко-фестивалынын коштоосунда сунушташты (бул жарманке Органикалык Кыймыл Федерациясынын 10 жыл арасындагы 10чу жарманкеси).

Ошондой эле, жарманкеде асыл тукум малдын жаңы породадары жана органикалык азыктар шаар тургундарына сунушталды. Айыл чарба техникаларынын көргөзмөсүнө 200дөн ашык ата мекендик жана чет элдик компаниялар катышып, тракторлордун жана агрегаттардын жаңы түрлөрүн көрсөтүштү.



Фермерлердин жеңилдетилген шарттарда компаниялар менен келишим түзүүгө шарттар сунушталды, техниканы лизингге алуу варианттары каралды. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик аппараттын жетекчиси Акылбек Жапаров катышып, Орус-Кыргыз Өнүктүрүү Фонду менен биргеликте Кыргызстанда эң ири айыл чарба лизинг компаниясын ачуу пландалып жатканын белгиледи. Айыл чарба министрлиги ушул жылдын 9 айдын жыйынтыгы менен өлкөдө 246млрд.сомдук продукция өндүрүлгөнүн билдирди. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу дээрлик 60млрд.сомго көп, ал эми кайра иштетүү тармагында 113% өсүш болуп, 29млрд.сомго жеткен.

Атагы алыска тараган, наркы жогорку "мышык тамырын" (валериана) жыйноо

Ак-Суу районундагы Маман айылынын дыйкандарына валериана тамырын казууга атайын техника жардамга келип, иштерин биртоп жеңилдетүүдө. Бул техника тамырды жөн гана казып бербестен, тамырларды «барабанда» айлантайып топурактан бошотуп тазалап берет. Атайын техника Ак-Суудагы «Сары-Кенч» кооперативине тийиштүү жана Европада атайын буйрутма менен алынып келинген. 1 гектарды казып берген акысы 35 000 сом, 1 күндө орточо 1 гектар жерди казат.



Кылычын кармап кыш келгенче, Маман айылынын валериана тамырын казып алуу иштери кызуу жүрүп жаткан учуру. "Маман Органик" кооперативинин дыйкандары валериана тамырын казып алуудагы көйгөйлөрү жана аны чечүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу Долбоордун юттюб-каналында ойлорун билдиришти.

Органикалык азыктар керектөөчүлөрүнүн тапшырыктарын көзөмөлдөө

Долбоордун жергиликтүү кеңешчиси, кошумча нарк чынжырчасын (ЦДС) түзүү боюнча адис - Бегимай Таалайбекова "Маман Органик" кооперативинин биофермерлери менен жолугушуп, органикалык азыктардын керектөөчүлөрүнүн буйрутмалары боюнча эсептерин жыйынтыктады. Ошону менен бирге, "Tosor Organic" кооперативинин жетекчиси - биофермер Талант Базаркуловго, "Маман Органик" кооперативинин жетекчиси - Акылбек Токомбаевге, Organic Expo-2021 жарманкесине активдүү катышкандыгы тууралуу Органикалык айыл чарба боюнча Департаментинен Сертификаттарга ээ болушту.



Органикалык айыл чарбачылыгын жүргүзүүдө **Бордос суюктугун** жана **Жез купоросун** даярдоо ыкмалары жана аларды колдонуу боюнча маалыматтарды КОИСА Органикалык Долбоорунун агроному - Бермет БЕЙШЕНКАНОВА дыйкандарга төмөнкү постерлерди колдонууга сунуштайт:

Бордос суюктугу


1% Бордос суюктугун даярдоо (1:1:100):

- 100 гр акиташ 5 литр сууга эритүү,
- 100 гр көк таш 5 литр сууга эритүү.

3% Бордос суюктугун даярдоо (3:3:100):

- 300 гр акиташ 5 литр сууга эритүү,
- 300-420 гр көк таш 5 литр сууга эритүү.

1% жана 3% бордос суюктугун даярдоо жана колдонуу ыкмасы: Ар бирин сууга эритип, көк таш эритмесин акиташ эритмесине акыраңдан куюу менен аралаштырылат. Алынган аралашманы чыпкалоо менен чачыраткыча куюп чачуу менен колдонулат. Алынган 10 литр 5 даракка, ар бир даракка 2 литр чачуу менен колдонсо болот.



Бордос пастасын даярдоо (1:1:10):

- 1 кг көк ташты 5 литр сууга эритүү,
- 1 кг акиташты 5 литр сууга эритүү.


Алынган эритмелерди, көк таш эритмесин акыраңдап акиташ эритмесине куюу менен аралаштыруу. Алма бактарды буютодон кийин кесилген участокторду, жаракаттарды жабуу жана дезинфекциялоо үчүн колдонулат.

Бордос боёгун даярдоо (1:2:3):

- 100 гр көк таш,
- 200 гр акиташ,
- 300 мл суу кошулуп аралаштырылат.

Бордо боёгу рак, гуммоз жана башка илдеттерден келип чыккан терең жана деформацияланган жараларды айыктыруу үчүн колдонулат. Бул катуу жамгыр жааган аймактарда же мезгилдерде ылайыктуу. Дарыланган бөлүгүн нымдуулуктан жана илдеттердин жүгүшүнөн коргойт, ошени менен бирге жаралардын тез айыгышын камсыздайт.

Колдонуу ыкмасы: дарактын өзөгүн жерден 1 м бийиктикке чейин щетка менен боё. Өсүмдүктү топурак козгогучунан коргоо үчүн боёкту февраль-март, сентябрь-октябрь жана декабрь-январдын ичинде колдонуңуз.



Колдонуунун артыкчылыгы:	Колдонуунун кемчиликтери:
- Дыйкандар өзүлөрү үй шартында оной даярдап алышат; - Көп өсүмдүктөрдүн илдеттерине (жалбырак жана черик илдеттерине) жакшы натыйжа берет; - Керектүү каражаттар жетиликтүү; - Башка коммерциялык фунгициддерге салыштырмалуу зыяндуулугу төмөн.	- Көпкө сакталбайт; - Суук жаан булутту аба ырайында өсүмдүккө зыян берип коюшу мүмкүн; - Алма, жүгөрү, күрүч өсүмдүктөрүнө кенери колдонулбайт, кээ бир сорттордун бучуру жалбырактарын күйүзүп коюшу мүмкүн.

Эскертүү:

- Бордо суюктугун даярдангандан көп өтпөй колдонуңуз.
- Көк таш эритмесин жана акиташ суюктугун даярдоо үчүн металл идиштерди колдонбонуз. Жыгач таякчаны колдонуп, бир тектүү аралашманы алыңыз. Эч качан металл таякчаны колдонбонуз.
- Суюктуктун реакциясын аныктоо үчүн ага бычак же мык түшүрүлөт. Кычкылдуу реакция болгон учурда, алардын бети кызыл катмары менен капталат. Нейтралдуу жана щелочтуу реакцияларда кызыл түс пайда болбойт. Эгерде даярдалган суюктуктун реакциясы кычкылдуу болсо, суюктуктун реакциясы нейтралдуу же бир аз щелочтуу болгонго чейин ага кошумча өлчөмдө акиташ эритмесин кошулат.
- Бордо суюктугун башка химиялык же пестициддер менен бирге колдонбонуз.
- Чачыраткыча салардан мурун Бордо суюктугун чүпүрөк же чыпкалоодон чыпкалоо сунушталат.
- Өзгөчө ысык күндөрдө, өсүмдүктөрдө убактылуу соолуп калуу белгилери байкалганда же жамгыр жааганда Бордо суюктугун чачууга болбойт, айрыкча жаңы пайда болгон назик жалбырактарга.
- Бордо суюктугунун калганын талаага төгүүгө болбойт, анткени бул кийинки себилүүчү өсүмдүктөргө уулуу болушу мүмкүн.

Илдеттерге каршы колдонулушу

Өсүмдүк	Формуляциясы	Илдеттер	Колдонуунун убактысы	Кошумча маалымат
Алма жана алмурут	Бордос суюктугу (3%)	Котур, монилиоз, күйүк жана кабыктын рак илдети	Көч күздө жалбырактар толук түшүп бүткөндө жана жазда бүчүрлөр көпкөчө чейин	Күзгү жана жазгы буютодон кийин чачуу сунушталат
	Бордос суюктугу (1%)		Биринчи дарылоо бүчүр кызгылт болгондо, экинчиси - гүлдөгөндөн кийин дароо, кийинкилер - 10-14 күндөн кийин	Чачуу
	Бордос пастасы жана Бордос боёгу		Күйүү штиртен бүткөндөн кийин	Кесилген жаракаттарды дарылоо, сыйлап жабуу, дарактын өзөгүн жерден 1 м бийиктикке чейин сүртүү
Өрүк, жана башка катуу данектүү мөмө бактары	Бордос боёгу	Гуммоз, котур, коккомикоз, монилиоз	Жаз жана жамгырлуу сезондо	Дарактын өзөгүн жерден 1 м бийиктикке чейин сүртүү
	Бордос суюктугу (1%)		Уктап жаткан учурда	Чачуу,
	Бордос суюктугу (0,6%)		Биринчи чачуу бүчүр жарылганга чейин, экинчиси - гүлдөгөндөн кийин, үчүнчүсү менен төртүнчүсү - 14 күндүк интервал менен	Чачуу,
	Бордос пастасы		Күйүү штиртен бүткөндөн кийин	Кесилген жаракаттарды дарылоо, сыйлап жабуу
Карагат	Бордос пастасы	Антракноз, альтернариоз, септориоз	Күйүү штиртен бүткөндөн кийин	Кесилген жаракаттарды дарылоо, сыйлап жабуу
	Бордос суюктугу (3%)		Уктап жаткан учурда	Чачуу
	Бордос суюктугу (1%)		Биринчи дарылоо гүлдөгөндөн, экинчиси - 10-15 күндөн кийин жана үчүнчүсү - түшүм жыйналгандан кийин	Чачуу
Малина жана кулпунай	Бордос суюктугу (3%)	Антракноз, альтернариоз, септориоз, фитофтороз	Уктап жаткан учурда	Чачуу
	Бордос суюктугу (1%)		Биринчи чачуу гүлдөгөнгө чейин, экинчиси түшүм жыйналгандан кийин	Чачуу
Жүзүм	Бордос суюктугу (3%)	Боз чирик, антракноз	Уктап жаткан учурда	Чачуу
	Бордос суюктугу (1%)		Биринчи чачуу гүлдөгөнгө чейин, ал эми экинчиси жана кийинкилер 10-12 күн аралыгы менен	Чачуу
Картошка	Бордос суюктугу (1%)	Фитофтороз	Биринчи дарылоо гүлдөгөнүн башында, экинчиси - 10-15 күндөн кийин же оорунун көрүнүшү менен, үчүнчү жана төртүнчү - 10-15 күндөн кийин зарылдыгына жараша	Чачуу
Помидер	Бордос суюктугу (1%)	Фитофтороз	Биринчи дарылоо - оору пайда болгондо же биринчи мөмө байланганда, экинчи жана андан кийинки экөө - 10-15 күндөн кийин зарылдыгына жараша	Чачуу
Бадыраң, коон жана дарбыз	Бордос суюктугу (1%)	Антракноз, пероноспороз, аскохитоз, бактериоз	Биринчи чачуу - оорунун биринчи белгилери пайда болгонго чейин же кийин, экинчи жана үчүнчүсү - 14-21 күндөн кийин	Чачуу
Пияз	Бордос суюктугу (1%)	Дат жана чирик илдети, переноспороз	Биринчи чачуу - жукаан өсүмдүктөр табылганда, кийинки 2 дарылоо - 12-15 күн аралыгы менен	Чачуу

Жез купорос / Сульфат меди

Мөмө дарактарынын жана мөмө-жемиштердин, ошондой эле жашылчалардын жана гүлдөрдүн козу карындык ооруларына каршы колдонулат. Коргоочулук мөөнөтү болжол менен 30 күн.

Иштөө механизми: жез иондору протеиндердин спецификалык эмес денатурациясын пайда кылып, липопротеиндер менен козу карындык же бактериялык клеткалардын ферменттик комплекстери менен реакцияга кирип, протоплазмада кайтарылыс өзгөрүүлөрдү пайда кылат.

Топурак фаунасы үчүн, айрыкча сөлөңжана жана микрофлора үчүн коркунучтуу. Жогорку концентрацияда, анын ичинде 1%, күчтүү фитоиддик эффектке ээ, ошондуктан өсүмдүктүн уктап жаткан мезгилинде гана колдонулат. Башка препараттар менен бирге колдонууга жол берилбейт.

Жез купоросун даярдоо:

100 г жез сульфаты, 40-50 градус температурага чейинки пластикалык чакадагы кичине сууда (500-700 мл) суююлат, аралаштырып жатканда суу кошул, жумушчу эритменин көлөмүн 10 литрге жеткирилет. Металл идиштерди колдонбонуз! Даяр болгон эритмени чачыраткыча куйардан мурун фильтр аркылуу чыкаланат.

Бак-дарактардын жашына жараша жумушчу суюк төмөнкүдөй колдонулат:

- 3 жашка чейинки жаш дарактарга 2 литрге чейин;
- активдүү бутактануунун башталышы менен 3-4 жашында ар бир даракка 3 литрге чейин;
- 4-6 жаштагы дарак үчүн 4 литр;
- жетилген мөмө дарактар үчүн 6 литр;
- мөмө - жемиш өсүмдүктөрүнүн бадалдары (крыжовник, карагат) үчүн бир бадалга 1,5 литрге чейин иштетилет.

Жез сульфаты чачкандан кийин жашылча -жемиштерди качан жесе болот:

Көпчүлүк жашылчаларды чачуудан 14-15 күн өткөндөн кийин жесе болот:

- бадыраң, цуккини, ашбак, дарбыз, коон - түшүм жыйноодон 5 күн мурун чачса болот.
- помидорду терүүдөн 7-8 күн мурда кеч күйүүчү жана башка ооруларга каршы чачса болот.

Маанилүү: бардык мөмөлөрдү бир нече жолу аккан суу менен жакшылап чайкоо керек - жез өсүмдүккө сиңбейт жана мөмө -жемишке кирбейт, ал мөмөнүн кабыгынын үстүндө калат жана эгер мөмөлөрү жумшак кабыгы бар болсо гана коркунучтуу болот, мисалы, шабдалы, же жарылган мөмөлөр.

Мөмө-жемиштер: малина, кулпунай, өрүк, шабдалы, жүзүм, карагаттын кээ бир сорттору (жумшак мөмөсү бар) - минимум түшүм бышканга чейин 1,5 ай мурун жез препараттарын чачса болот; гүлдөө алдында бир дарылоо, ал эми экинчиси мөмө байланганда.

Мөмө дарактарынын жана мөмө-жемиштердин, ошондой эле жашылчалардын жана гүлдөрдүн козу карындык ооруларына каршы колдонулат. Коргоочулук мөөнөтү болжол менен 30 күн.

Иштөө механизми: жез иондору протеиндердин спецификалык эмес денатурациясын пайда кылып, липопротеиндер менен козу карындык же бактериялык клеткалардын ферменттик комплекстери менен реакцияга кирип, протоплазмада кайтарылыс өзгөрүүлөрдү пайда кылат.

Топурак фаунасы үчүн, айрыкча сөлөңжана жана микрофлора үчүн коркунучтуу. Жогорку концентрацияда, анын ичинде 1%, күчтүү фитоиддик эффектке ээ, ошондуктан өсүмдүктүн уктап жаткан мезгилинде гана колдонулат. Башка препараттар менен бирге колдонууга жол берилбейт.

Жез купоросун даярдоо:

100 г жез сульфаты, 40-50 градус температурага чейинки пластикалык чакадагы кичине сууда (500-700 мл) суююлат, аралаштырып жатканда суу кошул, жумушчу эритменин көлөмүн 10 литрге жеткирилет. Металл идиштерди колдонбонуз! Даяр болгон эритмени чачыраткыча куйардан мурун фильтр аркылуу чыкаланат.

Жез купоростун колдонуунун жалпы эрежеси

Өсүмдүктөр	Илдеттер	Колдонуу нормасы	Колдонуу ыкмасы	Колдонуунун саны
Алма, алмурут, айва	котур, күрөң тактар, монилиоз	100 гр купорос 10 л сууга	биринчи чачуу эрте жазда, бүчүр байлаганга чейин	алма менен алмурутту жыйноодон 2 жума мурун кайталаса болот
Өрүк, шабдалы, кара өрүк, алча	котур, коккомикоз жана башка тактар, монилиоз, жалбырактардын буралышы	50-75 гр купорос 10 л сууга	биринчи чачуу эрте жазда, бүчүр байлаганга чейин	
Крыжовник, карагат	антракноз, септориоз ж.б. тактар	50-75 гр купорос 10 л сууга	биринчи чачуу эрте жазда, бүчүр байлаганга чейин	
Картошка түймөгү	фитофтороз	2 гр купорос 10 л суу	отурууга чейин	
Жашылча	козу карындык илдеттер	5 гр купорос 10 л сууга		1 жума интервалы менен 2 жолу кайталоо
Помидор	фитофтороз	20 гр купорос + 200 гр самын 10 л сууга	күнсанага же ачык жерге отургузгандан бир жумадан кийин көчөттөрдү чачуу	жай нымдуу жана салын болсо, ар бир 10-12 күндө чачуу
Ачык жерди дезинфекциялоо үчүн	козу карындык илдеттер	300 гр купорос 10 л сууга	көчөттөрдү отургузууга же уран себүүгө бир жума калганда	
Күнсанааларды дезинфекциялоо үчүн	козу карындык илдеттер	50-100 гр купорос 10 л сууга	көчөттөрдү отургузууга же уран себүүгө бир жума калганда	
Тамыр системасын дарылоо үчүн	козу карындык илдеттер	100 гр купорос 10 л сууга	отурууга чейин тамыр системасын 3 минут чылоо, кайра суу менен кайкап кургатуу	

Долбоордун алкагындагы Департамент адистери үчүн тренингдер уланууда

Долбоордун алкагында 2021-жылдын 18-октябрынан 29-октябрына чейин “Кыргыз Республикасында мыйзамдын жана системанын инфраструктурасын өнүктүрүү” боюнча тренинг Конкук университети тарабынан (Сеул, Корея) уюштурулуп аткарылууда.

Тренинг мазмуну 15 лекцияны камтыйт. Катышуучулар Кореяда органикалык айыл чарбасы кандай этаптарды басып өткөн, Хансалим кооперативинин тажрыйбасы, органикалык айыл чарба жүргүзүүдө мыйзамдуулук системасы кандай болуш керек, Кореядагы Янгпең, Госан провинцияларында иштеп аткан стратегиялар тууралуу кенен маалыматтарды өздөштүрүүдө.



Ошондой эле органикалык дыйканчылык илимдери боюнча мисалдар, Кореяда органикалык азыктарды сертификациялоо системасы, органикалык сертификациялоо Борборун негиздөө, аткарыла турган функциялары, башкаруу негиздери боюнча тренинг өтүүдө. Мурдагы тренингдерден өзгөчөлүгү – ар бир тренинг аягында өз алдынча тапшырмалар аткарылып, суроолорго жооптор берилип, Кыргызстанга ылайыктуу системалар талкууланууда.

ЕАЭБ органикалык айыл чарбасы боюнча Жол Картасын кабыл алуу процесстери



Евразия экономикалык биримдигинин өлкөлөрүнүн жалпы органикалык рынокту түзүүсү органикалык продукцияны ЕАЭБ жарандары үчүн жеткиликтүү кылат. Бул тууралуу Евразиялык экономикалык комиссиянын тегерек столунда Роскачествонун башчысы билдирди. Максим Протасовдун айтымында, эгерде органикалык рынок азыркы өсүшүн жылына 10-12% темп менен уланта берсе, 2030-жылга чейин ал болжол менен 300 миллиард долларга жетет.

Тиешелүү келишим даяр жана 2022-жылдын аягына чейин кол коюлушу керек. Бул тууралуу бүгүн Евразия экономикалык комиссиясынын Евразия экономикалык биримдигинин алкагында органикалык айыл чарба продукциясынын бирдиктүү рыногун калыптандырууга арналган тегерек столунда Роскачествонун жетекчиси М.Протасов билдирди.

Максим Протасов, Роскачествонун жетекчисинин айтымында: «ЕАЭБ өлкөлөрүн башка мамлекеттер чет элдик продукцияларды сатуу рыногу катары гана кабыл албашы керек. Чет элдик кесиптештер түшүнүшү керек: сиз жана мен эл аралык органикалык рынокто толук кандуу жана активдүү катышуучуларбыз, чынчыл жана жогорку сапаттагы азыктарды жеткирүүчүбүз. ЕАЭБ алкагында органикалык айыл чарба продукциясынын эркин жүрүүсүн камсыздоого багытталган эл аралык келишимдин түзүлүшү сертификациянын жол-жоболорун жөнөкөйлөтүп, таза атаандаштыкты өнүктүрүүгө, андан да маанилүүсү кызматташууга шарт түзөт деп ишенем. Бул акыры органикалык заттардын жеткиликтүү баасын түзүүгө өбөлгө түзөт. Мындан тышкары, мындай келишимге кол коюу дүкөндөрдүн текчелерин этикеткаларында жалган убадалар менен псевдоорганикалык заттардан тазалоого өбөлгө түзөт жана ЕАЭБ өлкөлөрүнүн өндүрүүчүлөрүнүн продукциясынын экспорттук потенциалын жогорулатат».

Бишкек шарында "Кимчи" фестивалы



Бишкек шаарынын Ала-Тоо аяндында, "Кимчи фестивалы жана салттуу корей суусундуктары" дегустациясы өтөт. Салттуу корей тамактары болгон Кимчи жөнүндө көбүрөөк билип, салттуу корей суусундуктарынан даам татып көрүңүз. Бул күнү KOICA Корей-Кыргыз эл-аралык Кызматташуу Агенттигинин стенди да иштейт.

Күнү: 30.10.2021, **Убактысы:** 11:00-15:00

Маалымат үчүн: Корей ашканасында жашылчалар көп, ал эми салттуу закуски дээрлик бардык тамактын алдында туздалган жашылчалар: чамгыр, капуста, буурчак, имбир ж.б. Өзгөчө орунду ачуу туздалган капуста кимчи ээлейт. Ал тургай Кореяда бул азыкты сактоо үчүн гана арналган атайын муздаткычтар бар. Түштүк Кореяда ардайыма бир табак күрүч өзгөчө актуалдуу болот, ал шорпо, эт же жашылча-жемиштердин ачуулугун бир аз азайтууга жардам берет.

Кыргыз Республикасында органикалык айыл чарба саясатын колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоору тууралуу суроолорго жооп беребиз:

- KOICA агенттиги Ысык-Көлдө кандай долбоорду жүргүзөт?

- Ысык-Көл облусунда KOICAнын алкагында Органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүгүн жогорулатуу боюнча долбоору ишке ашырылууда. Долбоор 2019 жылдан 2023 жылга чейин созулат. Долбоордун пилоттук айылдары катары Ысык-Көл облусунун Тосор айылы (Жети-Өгүз району), Маман айылы жана Теплоключенка айылы (Ак-Суу району) тандалып алынган.



- Пилоттук айылдар катары Тосор, Маман, Теплоключенка кантип тандалып алынган?

- 2018-2019 жылдары KOICA'нын адистери менен Айыл чарба министрлигинин адистеринин изилдөөсүнүн негизинде пилоттук айылдар катары Тосор, Маман жана Теплоключенка айылдары тандалган жана бекитилген.

KOICA Korea International Cooperation Agency

КЫРГЫЗ
ОРГАНИК

KDS Korea Institute for Development Strategy



- Каракол шаарында курула турчу Органикалык азык-түлүк маркети эмне иштерди алып барат?

- Долбоордун алкагында Каракол шаарында, Кутманалиев жана Тыныстанов көчөлөрүнүн кесилишинде, Жергиликтүү органикалык азык-түлүк маркетинин (Organic Local Food Market) курулушу пландалууда. Маркет заманбап техника жана жабдуулар менен иштейт. Маркет төмөнкү кызматтарды көрсөтөт:

- Үч пилоттук айылдын (Тосор, Маман, Теплоключенка) органикалык продукциясын жана Ысык-Көл облусунун бардык тарабынан келген органикалык продукцияларды сатуу;
- Органикалык продукцияны сактоо, таңактоо, сорттоо;
- Дыйкандарды алдынкы технологияларга үйрөтүү, окутуу жана консультациялар;
- Көргөзмө павильонунда биопрепараттар менен тааныштыруу, сатуу.

KOICA Korea International Cooperation Agency

КЫРГЫЗ
ОРГАНИК

KDS Korea Institute for Development Strategy



- Бизде айыл чарбасы боюнча жакшы бизнес план бар, бизди каржылап бере аласызбы?

- Биздин долбоордун максаттары жана бюджеті бекитилген. Планга ылайык биз иштерибизди Ысык-Көл облусундагы жайгашкан Тосор, Маман жана Теплоключенка пилоттук айылдарында гана жүргүзөбүз. Эгер Сизде жакшы сунуш же бизнес план болсо KOICA'нын Бишкектеги кеңсесине (Раззаков көч., 115, тел.: 0312 979-401) же электрондук почтасына жазсаңыз болот: kyrgyzstan@koica.go.kr

KOICA Korea International Cooperation Agency

КЫРГЫЗ
ОРГАНИК

KDS Korea Institute for Development Strategy



- KOICA агенттигинин Ысык-Көлдөгү Органикалык айыл чарбасы боюнча долбоорунун бюджеті канча?

- Долбоордун жалпы бюджеті 5 млн АКШ доллары. Долбоор 2019 жылдан 2023 жылга чейин созулат.

KOICA Korea International Cooperation Agency

КЫРГЫЗ
ОРГАНИК

KDS Korea Institute for Development Strategy

Долбоордун жергиликтүү кеңешчилери**Кошумча нарк чынжырчасын түзүү****Гульзат АКМАТБЕКОВА****Бегимай ТААЛАЙБЕКОВА**0550233939 | akmatbekova.gulzat.organic@gmail.com0556705504 | begimayline@gmail.com

- Долбоордун алкагында түзүлгөн кооперативдердин ички жана тышкы базарлардагы өнөктөштөр менен байланыш түзүү;
- Нарк чынжырчаларын түзүү, инфраструктураны колдоо;
- Кооперативдер өндүргөн азыктар боюнча маркетинг жана брендинг багытында иш чараларды уюштуруу;
- Жергиликтүү базарларда изилдөөлөрдү жүргүзүү.

**Дыйкандардын жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу****Нурбек КАМЧЫБЕКОВ****Бермет БЕЙШЕНКАНОВА**0559623103 | nurbekkgman@gmail.com0702918846 | bbeishenkanova@gmail.com

- Пилоттук айылдардагы дыйкандарга өсүмдүктөрдү органикалык коргоо жана өстүрүү боюнча агротехникалык кеңештерди берүү жана ыкмалар менен камсыздандыруу;
- Зыянкечтерге каршы күрөшүү чаралары боюнча тренингтерди өтүү;
- Дыйкандарды жергиликтүү / чет өлкөлүк өстүрүүнүн алдыңкы ыкмалары менен тааныштыруу.

**Административдик Ассистент Дүйшөналы уулу Дайыр**0555418712 | mirtouyou22@gmail.com

- Долбоордун алкагындагы иш чараларда, жолугушууларда, корей тилинен кыргыз тилине жана кыргыз тилинен корей тилине которуу;
- Долбоордун жергиликтүү кеңсесин керектөлүүчү буюмдар менен камсыздандыруу (логистика, сатып алуу, каржылык отчет);
- Долбоордун алкагында административдик кызматтар.

Маалыматтык байланыш жана маркетинг**Улан ОТОРБАЕВ****Мирлан ЖОЛДОШБАЕВ**

- Долбоордун алкагында органикалык айыл чарбасы боюнча иш-чаралар учурунда, фермердик топтор, жергиликтүү айылдык кеңештер жана адистер менен байланышты Долбоордун маалымат булактары аркылуу чагылдыруу, ММК менен кызматташуу;
- Долбоордун жергиликтүү кеңешчилери менен пилоттук айылдардагы иш чараларды чагылдыруу, маркетинг тобу менен кызматташуу.

0550544545
otorbayev@gmail.com0555288339
kyrgyzorganicproject@gmail.com**KOICAorganicproject**
kyrgyzorganickyrgyzorganicproject@gmail.com**KYRGYZ ORGANIC | Newsletter**

Кыргыз Республикасындагы органикалык айыл чарба саясатын ишке ашырууну колдоо жана дыйкандардын мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу Долбоору.

Working days: Monday-Friday**Working time:** 09:00-18:00**Address:** Karakol, Gebze, 124